





Урушун юсоюндөн хапарга

Аскерчи тенгими жигитлиги

Бизге, ветеранга, төрк-төрк орадыла урушда кыргызчуулуму эди деп. Хау, биз алгач көп кымынчык саналыбыз, өлкөмүз көбүрөөк жөн сайын кыраганбыз. Аланы киньга алаңга, аны лентасы көп километрлерге созуур эди, жазсан, минге бля итапала болур эди. Улуу Урп Халиманы байрамыны алдында мен амеркорду айтып турганда жигиттик, кичиликми олоңго болдук, сөрмөшми юсоюндөн айтырга сое-ме.

Ол Кызбарты-Малкыяны жеринин көрүп, ол болган жерге токтоптай танкы жибериди. Жуукчулукта келген танкы токтоп калды, аны элпачкыны бир адамы орусча бытай кызынды: «Комиссар, кылапканын өргө көтөр, хорлатканса, сен бизден кытуулукка койбойсун!» - деп. Ол, башын ичкөрдөн кырады: «Комиссар! жесирге тошмуэчюди!» - деп, танкны гуеицидиэс марал, гранатасын сыды. Танк ары-бери тебалмаза болду. Алай пулемёттан ол ачуун токтатты. Бизни жашпадан бирлери жанкучу аты болган шешаны сызгандай, ол кыра топтоп этип, жалынга тумаланды.

Душманын экинчи танкы бизде болганды. 1942 жылда 12-чи сентябрда немелданын 1-чи танк аскеринин аскерчилери бизни 151-чи номерли жау аскер дивизионын 581-чи полкун кыюмлаза этгендери. Полк Курт оу Терк черекке кыюштырган жери сол жагында кыоруланганды. Душманын адамы эки текичасы бизинкиден эсе бир нэнча көрө көп эди. Алай биз фашистте, Курт оудан кыайнамай өтүп, Хамиде эчки кыюлга этти.

Кыаар

Аманат

Улуу Ата Журт уруш башланганды. Муртазаны Айтшат кыяныкчыкчык эди. Кыайдан аңгыларкы эди ол атасы Керим кызауатка кирип, андан кыялтамалыгы. Анасы Аязга уу. Арпугулу, эки эшмеси бля да элде аңгы келген кыя жок эди.

Көрмөкү

Бу коюлде Кырачай-Черкесияны Сурат галереясында Кызбарты-Малкыяны ойтыктыкы художниктери - Атабийланы Халиматы бля Занибекланы Адрахманы - чыгармачылык дунислерини жоралганга улуу көрмөкү кыюмланды. Аны биз байрамын куууучуны жыйылышканга улуу кырачай-Черкесия республиканын да уюнон кыюмлаза бек көп эди. Бу кууура ораны башчысы Жаңдырманы Нафийстаты аны очкын, бардырган да.

Ол, бу аламат художниктери бир келген бир кызуун белгиле табылганы, кыдуурети, аналкыны, адмалкыны, кишилди айрымалы жырчылары болганларын ачыктай, сэвэю Кыр-ни кууура министрени орунбасары Эденланы Альберте береди. Ол Хамат бля Адрахман ишлеген суратла буюнолку Азияны, Европаны, Американы музейлерин, галереяларын, театры, сыйлы жерлеринде тагылыт.



Занибекланы Адрахман бля Атабийланы Халимат.

Жарыкчылыкдан толугу суратла



Белгиле суратчыны Эденланы Альберт алыгылабы.



Баккуланы Владимир, художник.

аналары белгилегенди. Тегири, жан кылычланы өз кыюл азаларында тутулган художникле, бую устанду дунидяда бек аз болганларын да чертетинди.

«Ол атаны жалаңда бир көрөгөн, аны бир заманда унлмаз» деген өзлери болган жырчы шэшитими сайын аскерчи тегили аркынкы юнон Ата Журт юнон жанын кыурман этгени бек айлым келип соелдери. Батыр да, жигит да комиссар Сергей Иванович Нискорный өлгөндөн сора Кызын Байраккы ордени бля саугаланганды. Орден бусугатда Воронеж областыда Булгуинов районун музейинде сакыланды.

Иван ПОЛИЩУК, урушун эки урунуну ветераны.

Чакырылган кыюмлаза. Председатели, Кыргыз Парламентини депутаты Дууданы Аскер чыгармачылык иштеринде ушай жетишмелери юнон белгиле суратчыны - Атабийланы Халиматы, Абайханланы Муссану, Галина Пахны - Мечиланы Казимины юбилей майдаллары бля саугалаганды.

Атабийланы Халиматы бля Занибекланы Адрахманы алтын, жашил, мор, кызыл, дум-ала буюладан жаратылган, жарыкчю тюрсюнле бля жасалган чыгармалары келеринен тоз да мукулудис кийик тартыла кырауучу. Аны бля бирге быланы суратлары теңилкелери, кыяматчылыклары, жаны хатларыны энчилкелери бля да байдыла.

Ала Экси да адам бля табылгытаны юнонмезлик жуукчулуктары, бирликтери ачыкпауда болмаганды устандыла, дигралдыла. Аны бля бирге ала Ата журтубузга, адет-төрөлөрүбизге анулу, билимлик, асып кыдан кырагач да юйретелди бизни. Буюноңкөрдө бир кызуун белгиле искусстводө юнон этгенге көрө, быланы бусугатда хайт бирге заманларды. Аланы Кыр-ни Сурат галереясындагы армочилери уа май айны ахырына дери болуучу.

БЕППАЙЛАНЫ Муталип, жазычу. Суратланы МАМАЙЛАНЫ Алий алгындай.

Редакцияга лисьмо

Жамауат адамы

Адам жамауатын намысына, сыйына, ырызлыкты табарына тоз нэтиги кыуулук этуюю, аны юнон кыайгыры билгени бля жетишеди. Ол ити ушан аны юосунде ёмюрюно ахырына дери ишекис сакылнаыр юнон а, эр кишиден сурал улууду.

Көрмөкү келген адамла.

Ма бу юогонюно көрмөкү да халкырабыны бирликтери бамалган шартта. Адамла, бир ирбизганы билигы, тангычы, унутмагы, кыдуурга ачыккылазаны, кыдуурабызга сак кыдан кырагач чакырганан айтканды Ибрагим.

Жамауат адамы

Адам жамауатын намысына, сыйына, ырызлыкты табарына тоз нэтиги кыуулук этуюю, аны юнон кыайгыры билгени бля жетишеди. Ол ити ушан аны юосунде ёмюрюно ахырына дери ишекис сакылнаыр юнон а, эр кишиден сурал улууду.

